



КЫРГЫЗ-ТҮРК «МАНАС» УНИВЕРСИТЕТИ
менен
«КЫРГЫЗАНИМАЦИЯ»
ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУНУН
ОРТОСУНДАГЫ КЫЗМАТТАШТЫК ЖӨНҮНДӨ
ПРОТОКОЛ



МАКСАТ

1-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана «Кыргызанимация» Жоопкерчилиги чектелген коому ушул Протоколдун алкагында эки уюмдун ортосундагы өз ара кызматташуу жана тыгыз байланышты өркүндөтүү максатында таалим-тарбия жана билим берүү тармагында төмөндөгү чечимдерди кабыл алышты.

ТАРАПТАР

2-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана «Кыргызанимация» Жоопкерчилиги чектелген коому ушул Протоколдун Тараптары болуп саналат.

МАЗМУНУ

3-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана «Кыргызанимация» Жоопкерчилиги чектелген коому окутуучулардын, изденүүчүлөрдүн, студенттердин стажировкасы жана практика өтүүсү боюнча иш жүргүзүшөт.

4-БЕРЕНЕ

Тараптар илимий байланыштарды чыңдоо максатында орток изилдөө проблемаларын аныктоо менен аларды чечүүгө багытталган долбоорлорду иштеп чыгып, жүзөгө ашырышат.

5-БЕРЕНЕ

Тараптар өткөрө турган стажировка жана практика иш-чаралары жөнүндө өз ара маалымат алмашып турушат жана мындай иш-чараларды биргелешип уюштурушат.

6-БЕРЕНЕ

Тараптар эл аралык байланыштар жана кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө өз ара маалымат беришет жана ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланууда бири бирине көмөк көрсөтүшөт.

7-БЕРЕҢЕ

Тараптар илимий монография, аналитикалык билдирүүлөр, мезгилдүү жана башка түрдүү басылмалар, электрондук булактар менен өз ара алмашып турушат.

8-БЕРЕҢЕ

Ушул Протоколдун алкагындагы программаны ишке ашыруунун баскычтарында Тараптар ар бир программа боюнча өзүнчө келишимдерди түзүшөт. Протоколдогу иш-чаралар боюнча атайын программалар түзүлүп, аны ишке ашыруу максатында керектүү документтер камсыздалат.

9-БЕРЕҢЕ

Ар бир Тараптан протоколдун алкагындагы иш-чаралардын аткарылышын көзөмөлдөө жагында жооптуу жетекчилер бекитилип, илимий-экономикалык талаптарга ылайык иш жүргүзүшөт.

10-БЕРЕҢЕ

Протоколдогу чечимдерди аткаруу процессинде тараптар өздөрүнүн мамлекеттик мыйзамдарынын чегинде иш алып барышат. Жогоруда белгиленген иш-чаралардын баардык түрлөрү мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

11-БЕРЕҢЕ

Ушул Протокол кыргыз жана түрк тилдеринде 2 (эки) нускада даярдалып, эки мекеменин жетекчилери тарабынан кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет. Тараптар бири-бирине 6 (алты) ай мурун жазуу жүзүндө билдирүү менен бул келишимди жокко чыгара алышат.

Ушул келишим өз күчүн жоготкон учурда, Тараптар жүргүзүлүп жаткан иш-чараларды бүтүрүүгө милдетүү болушат.

ИШКЕ АШЫРУУ


12-БЕРЕҢЕ

Ушул Протоколдун аткарылышына Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин жана «Кыргызанимация» Жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги жооптуу.

Күнү: 24/04/ 2024

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин
атынан

«Кыргызанимация» Жоопкерчилиги
чектелген коомунун атынан


Жейлан А.
Ректор



Сарыгулова Н.Ж.
Директор



**KIRGIZISTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
İLE
KIRGIZANIMATSIYA LİMİTED ŞİRKETİ
ARASINDA
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ**



AMAÇ

MADDE 1

Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırğızanimatsiya Limited Şirketi, bu Protokolün kapsamında iki kurum arasındaki karşılıklı iş birliği ve yakın temasları geliştirmek üzere eğitim alanında aşağıdaki kararları kabul etmişlerdir.

TARAFLAR

MADDE 2

Bu protokolün taraflarını Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırğızanimatsiya Limited Şirketi oluşturmaktadır.

KAPSAM

MADDE 3

Kırğızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırğızanimatsiya Limited Şirketi; öğretim elemanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin staj yapmaları konusunda faaliyet yürütürler.

MADDE 4

Taraflar, bilimsel ilişkileri güçlendirmek üzere ortak araştırma meselelerini tespit etmeye ve çözmeye yönelik projeleri geliştirir ve uygularlar.

MADDE 5

Taraflar, gerçekleştirilecek staj faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunur ve bu faaliyetleri ortaklaşa düzenlerler.

MADDE 6

Taraflar, uluslararası ilişkiler ve işbirliği olanakları hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunur ve bu olanaklardan faydalanmada birbirlerine yardımcı olurlar.

MADDE 7

Taraflar; bilimsel monografi, analitik rapor, süreli yayın ve diğer çeşitli yayınlar ile elektronik kaynaklar paylaşımında bulunurlar.

MADDE 8

Taraflar, bu Protokolün kapsamındaki programın uygulanması sırasında her program için ayrı anlaşmalar imzalarlar. Protokolde yer alan faaliyetler ile ilgili özel programlar oluşturulur ve uygulanması için gerekli belgeler sağlanır.

MADDE 9

Her iki Taraf, protokol kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının izlenmesinden sorumlu kişilerini görevlendirir ve bilimsel-ekonomik gerekliliklere uygun olarak faaliyet yürütürler.

MADDE 10

Taraflar, bu Protokolde yer alan kararların uygulanması sırasında kendi devlet kanunları çerçevesinde hareket ederler. Yukarıda belirtilen tüm faaliyetler devlet kanunlarına uygun olarak yürütülür.

MADDE 11

Bu Protokol Kırgızca ve Türkçe olarak 2 (iki) nüsha halinde düzenlenmiş olup, iki kurumun yöneticileri tarafından imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Taraflar 6 (altı) ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak suretiyle bu Protokolü feshedebilirler.

UYGULAMA

MADDE 12

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kırgızanimatsiya Limited Şirketi'nin yöneticileri, bu Protokolün uygulanmasından sorumludur.

24/04/2024

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
adına



Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör

Kırgızanimatsiya Limited Şirketi
adına

Nurzat SARIGULOVA
Müdür

